

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик расмий газити

ЭРКИН ТОО

www.erkintoo.kg

ЖУМА, 2014-жылдын 19-ДЕКАБРЫ, №98 (2468)

Улуттук банктын төрагасы
Толкунбек АБДЫГУЛОВ:

“УЛУТТУК ВАЛЮТАГА ЧАБУУЛ ЖАСАЛДЫ”



Кыргыз Республикасынын Улуттук банк жетекчилиги соңку күндөрдө доллардын курсу кескин жогорулап, сомдун кунунун ылдыйлаши боюнча түшүндүрмө берди. УБ төрагасы Т.Абыгулов: “Үч жумадан бери валюта рынокунда бейпилдик өкүм сүрүп турган эле. Шейшемби күндөн тарта улуттук валютага кысым көрсөтүү башталган. Кыргыз сомунун мынчалык алсызданышына объективдүү фактор жок болчу. Бүгүнкү күндө өлкөнүн банк системасында 250 миллиондон ашык АКШ доллары бар экендигин, анын 30 пайыздан ашууну накталай турат. Улуттук банк чалғындоо ишин жүргүзүү максатында накталай 2 миллион АКШ долларын консигнацияга чыгарган. Бул жүргүзүлгөн иш-чара улуттук валютага карата чайкоочулук чабуул жүргүзүлүп жаткандыгын көрсөттү”, – деди.



7
бет

КТРКнын башкы директору Султанзхан
«БИЗ БАКИЕВГЕ ЭМЕС, МА
КЫЗМАТ КЫЛГАНБЫЗ»



3
бет



Beeline™

Ж
НА
КА
АТ
РЕ

ЖА
СМ
БА

**Улуттук банктын төрагасы
Толкунбек АБДЫГУЛОВ:**

“УЛУТТУК ВАЛЮТАГА ЧАБУУЛ ЖАСАЛДЫ”

(Башталышы 1-бетте)

“Улуттук банк тара-бынан “Айыл банк” ААК жана “РСК” банкы аркылуу 57,8 курсу менен сатууга чыгарган 2 ми-лион АКШ долларын алмаштыруу буоролору учтөрт сааттын ичинде талап кетишкен. Элестетип көрсөнүздөр, алмаштыруу буоролору 57,8 курсу менен сатып алыш, аны 60 курсу менен сатканда ортодон канча пайда табышат. Жеке кызыкчылык элдин кызыкчылыгынан жогору болуп кеткен. Ортодо бүтүндөй коом жабыр тартууда. Бул көрүнүш бизди кооп-тондурууда” - дейт КРУБ төрагасы. Ошондуктан, структуралык чаралар көрүлүп, жакынкы келе-чекте алмаштыруу буоролору жоюлушу мүмкүн. Алардын функцияларын коммерциялык банктарга ёткөрүп берүү болжолдо-нууда. Бул тармакты тар-тике келтирбесе болбайт. Алмаштыруу буоролору пайданын артынан

кууп, улуттук валютанын туруктуулугуна терс таасирин тийгизишне өкмөт, Улуттук банк жол бербеши керектигин белгиледи Т.Абдыгулов. Жакында ал ири коммер-циялык банктардын же-текчилири менен жолу-гушуу ёткөрүп, улуттук валютаны турукташты-руу планын түзүшкөн. Ал план бүгүнкү күндөн тартып жүзөгө аша баш-таган. Муну менен Улут-тук банк улуттук валюта-нын туруктуулугун сактоого жешиге турганды-гын айтты.

Ал эми рублдин баасынын кескин төмөнде-шу боюнча УБ башчысы Кыргыз Республикасы менен Россия Федера-циясынын ортосундагы соода өнөктөштүгү кан-чалык тыгыз болгонду-гуга карабастан, ал жа-дай Кыргызстандын ал-маштыруу курсуна таасирин тийгизбей турган-дыгын билдириди.

Абдимухтар АБИЛОВ



РУБЛЬ КУНУ ДҮРБӨЛӨҢГӨ САЛДЫ

Рублдин түшкөнү кыргызстандыктарды да, айрыкча Россияда иштеп жаткан эмгек мигранттарын түйшөлдүрүүдө. Мурда 30ミニң рублду Кыргызстанга жөнөтсө, бул жактан 45ミニң сом болуп чыга келчү. 1 рубль биздин 90 тыйынга барабар болуп калды. 17-декабрда рублдин курсу бирде жогору, бирде ылдыйлат олтуруп, Москва убактысы боюнча кечки саат 7де 1 доллар 61-62, евро 77-78 рублдин айланасында сатылды. Бул көрсөткүч 16-декабрь – “кара шайшембиге” караганда орус валютасынын доллар менен еврого карата туруму чыңдалды дегенди билдирип. Москвадагы кеңешмөдө сүйлөп жатып, РФ Премьер-министри Дмитрий Медведев буларга токтолду: “Акча алмашуу бекеттеринен биз соңку күндөрү көргөн цифралар чындыкка дал келбейт. Экономика жана бизнес үчүн ыңгайлуу диапазондан чыгып кеткен. Бул жерде эмоция да өз ролун ойноду”.

Орус акчасынын курсу РФ Каржы министрлиги өз карамагындагы чет элдик валютаны сата тургандан кийин көтөрүлгөн. Ошол күнү кечинде рублдин курсун турукташтыруу боюнча кошумча чараларын Россия Борбордук банкынын төрагасы Эльвира Набиуллина рублдин ар-зандоосун төмөндөгүдөй түшүндүрүгөн: “Акыркы убакта улуттук валюта маанилүү өлчөмдө арзандаганы бай-калды. Анын негизги себеби, кара майдын баасынын төмөндөшү жана биздин компаниялар менен банктардын эл аралык финанссы булактарына кайрылуу мүмкүнчүлүгүнөн ажыроосу болду”.

“Рублдин түшкөнү – бул кыйроо эмес”, - дейт Кыргызстандын тейлөө чөйрөсү жана соода ишканалары, базарлары Ассоциациясынын пре-зиденти Сергей Пономарев. Анын түшүндүрмөсүнө караганда, рублдин кунунун түшүшү менен Россиянын өндүрушүнүн конкуренттик жөндөмдүүлүгү жогоруладай. Акырындык менен ички өндүруш продуктылары рынокту әэлдейт. Россия бийлигинин деле көздөгөнү ушул. Ошентип, көпчүлүк товарларды өз-дөрү өндүрүп чыгара баштаса, анда рублдин куну өсөт. Кыргызстанда да кыйынчылыктар болот, бирок акырындык менен ички өндүрушүбүз көтөрүлөрүн адистер айтышууда.“- Бул жерде экономикалык кризис-тен көрө, саясат ойнап жатат”, - дейт С.Пономарев.

**Азизбек ЧАМАШЕВ,
сүрөтү Жаныбек
КАЗЫБОЛОТОВДУКУ**